

Бала Кыраанкарын көтөрүп алып, Қара тоого жөнөйт, барып капкактуу кара булакты табат, анын капкагын ачып:  
— Сен кайдан табылчу элэн, капкагың кайдан ачылчу эле!— деп эн, мурун эки бутун салганда эки буту тыбырайт. Кийин денесин бүт салат.

— Ох!— деп Кыраанкара тұра келет.

Бир аз ес алғандан кийин Кыраанкара баланы көтөрүп алып, бир күндө үч айлық жолду басып, анын элинне жөнөйт. Бала «Кыраан-көрүйн», деп төбетейин жерге түшүрүп көт дә:

— Ой, досум, төбетейим түшүп калды!— дегендин ортосунда Кыраанкара жарым күндүк жолго жүрүп кеткен экен.

Жүрүп олтуруп, жүрүп олтуруп баланын айлына келсе, көп зэлдин карааны көрүнөт. Қара кементант кийиен, қара өгүз минген бир койчу жолугуп калат. Андан сураса, ал койчу:

— Балам болсо өлдү, анын досу Кыраанкара болсо таш болуп жатат. Бул эл ошол тойго келген эл,— дейт. Муну угуп Кыраанкара койчуга:

— Сен канга барып «акылыңа кел, ээси келатат, аманатын колуна сал» дегин,— дейт.

Койчу канга барып:

— Эй кан, акылыңа кел, ээси келатат, аманатын колуна сал,— дейт.

— Бул жаман койчу эмне дейт?— деп кандын жигиттери койчуну тызылдатып күуп кальшат. Ал Кыраанкараны көздөй көчат. Кыраанкара кылышын алып келгендерди күуп, чаңын асманга чыгарып, кыргын салат, канды туткундап, даргага асат.

Ошентип бала таажы кийип, такка олтуруп, атасынын ордуна кан болот. Чоң той берип Каракөз айымды алат, берки кызды Кыраанкарага берип, кош айтышып, аны элинне жөнөтөт.

## АЛТЫН ШАҚЕК

**III** лгері, илгері бир чалдын жалгыз баласы бар экен. Бир күнү чал «баламды бир сынайынчы» деп, жыйырма тыйын берип базарга жиберет. Ал барып беш тыйынга күчүк, беш тыйынга мышык, беш тыйынга короз жана беш тыйынга жыландын баласын сатып алып үйүн келет.

«Балам тыйынын бир оокатка жаратат экен десем, капкайдагы жарабаган нерселерди алтыпты» деп, чал ачуусу келип, үйүнөн күуп жиберет.

Бала корозду, мышыкты, жыланды көтөрүп алып, бет алган жагына кете берет.

Күндөрдүн бириnde жыландын баласына тил кирип:

— Досум, мен жыландын падышасынын баласы злем, адамзат-тын колуна эмне болуп түшкөнүмдү билбеймин, сен атамды изедеп тапсан бул дүйнөдө эч нерседен кор болбойсуз. Бир чон, қара дәбө бар, аны тапсан бир кичине жылан чыгат, андан ары жүрүп олтурсаң бир чон жылан чыгат, аларга менин башымдың көрсөтүп койсөн дароо кетет. Ошол жыландын изи менен баса берсөн, бир үнкүргө келесин. Ал үнкүрдө бир чон қарада алтын бар, ошол альтындын ичинде менин атам жатат. Мени ошол үнкүргө барганды көй бер. Үнкүрдүн ичинде түрдүү тамак-аш бар, өзүн ошол тамак-аштандын ичинде жата бер,— дейт.

Бала жүрүп отуруп, чон қара дебөгө келсе, алдынан бир кичине жылан чыгат, ага койнундагы жыландын башын көрсөтүп көт. Кичине жылан коркүп көчат. Бала андан ары басат, алдынан дагы бир чон жылан чыгат, ага да жыланын башын кылтыйты эле, а да ийнине кире көчат. Бала анын изи менен үнкүргө киред. Анда бир чон қарада алтын, анын үстүндө чоң жыландын жатканын көрөт. Көтөрүп жүргөн жыланды кое берет да, өзү ар түрдүү тамактардан ичинде жатып калат. Бирок көп күн жүргөндүктөн зеригет. Анын зериккенин билип, жыландын баласы:

— Досум, зөректиңиби, кетесиниби?— дейт.

— Уруксат берсөн кетем.

— Досум, бул алтындар сага опо болбоят, атамдын тилинин алдында алтын шакек бар, ошол шакекти атамдан сурагын. Шакектин алтыншын эки дубасы бар, ал дубаларды үйрөтүп көмүн, аナン кор болбойсуз,— дейт жылан.

— Алтын шакекти өзүн сурал бергин.

Жылан атасына келип:

— Ата, сиздин алтын шакегиңизди досум сурал турат, ошол шакегиңизди досума бернин,— дейт.

Атасы ары карап ыйлап, бери карап күлүп, «Эми болбостур» деп, үнкүрөнүп сүйлөнүп турup «ту-у» деп бүркүп жиберет, ошондо алтын шакек оозузан ыргып кетет.

Жылан алтыншын эки дубаны үйрөтөт. Бала шакекти тилинин алдына салып, дубаны үйрөнүп, короз менен мышыгын көтөрүп, күчүгүн ээрчилтүп жөнөйт.

Жүрүп олтуруп бала бир чал менен кемпирге жолугат. Чал:

— Балам, эмне болуп жүргөн баласы,— дейт.

— «Баласы жокко бала болоюн, ботосу жокко бото болоюн» деп жүрөм,— дейт бала.

Чал аны бала кылып алат. Ал күндөрдүн бириnde «атамдын үстүндө үй, өрүшүндө жылкы, короосунда кой, котологон үй болсун» деп, алтын шакегин жерге бир урат. Баланын айтканы бир заматта даяр болот.

Балага түнкүсүн күнүгө эле чыгыш жактан бир жарык көрүнөт.

— Ата, ата, күнүгө эле түн ичинде чыгыш жактан бир жарык көрүнөт, бул эмне болгон жарык?— деп бала сурайт.

— Балам, ал падышанын кызынын нуру, ал кызына үй салып берген, ошол үйде бағат. Жанагы жарык ошол кыздан чагылышып турат.

— Ата, ошол кыздын атасына жуучу түшүнүз, мен ошол кандын кызын алайын.

— Ал кыздын калынын кайдан табамын?

— Ата, коркпой эле бара бериниз, калыңга берүүчү мaldы мен табамын,— дейт.

Ошентип чал канга барат да:

— Кан, мен сага жуучуга келдим, кызынды менин балама бөрсүнбى?— дейт.

— Чал, сага кызынды берейин, бирок капштыымда калмак айгайлап, тушумда тулпар туйлап турсун, эшигиме чеккөн төөдөй алтын коюлсун, тоодогу жайлороо алтын-күмүштөн сарай салынын. Ал сарайлардын ичинде май көл менен сүт көл болсун, ошол көлдөрдө алтын-күмүш чабактар сөкирип ойонп турсун. Ыймдүн чегине чынар терек менен күмүш терек орнотулсун, ал чынарлarda алтын булбул менен күмүш булбулдар сайрап турушун, кызындын калыны ушул, ушул калынды кырк күндө бүтүрүп, тоюнду берип, келининди ал,— дейт кан.

— Ушунчалык калың салды, «кырк күндө бүтүп, тоюнду берип келининди алтын» деди, мен мынча калынды кайдан табам, качан бүтүрөмүн,— деп чал баласына ыйлап келди.

— Эй, ата, ыйлаб, анын баарын мен табамын, эсенчилик болсо келинди алосуз,— деп бала бир түн кандын шаарынын чегине барып: «Калың жөнүндө кандын айткандары таң атканча бүт аткарылсын»— деп, алтын шакегин жерге бир урат.

Эртөн менен караса, айланы жарк-журк этет, кандын айткандары бүт аткарылып калган.

Кан көрүп, сүйүнүп «чал келинин алсын» деп чалга жигиттерин кабарга жиберет. Чал баласын жана башка кишилерин алыш кынга келет. Кан тои берип кызын берет. Аларга алтын сарай менен күмүш сарайын энчилеп, кыз күйөсүн киргизип көт.

Бала мышык менен корозду үйүнө кооп, өзү итин ээрчитип ууга чыгып кетет.

Бир күнү ысык ичкен, суюк чыккан, коко тикен менен көчүгүн аарчыган мастен кемпир баланын келинчегине келип:

— Балам, менин баар, көрөрүм жок, сенин кешигинди ичип, ооакат кылып жүрөйүн,— деп ыйлап кирет.

Жүрсөнүз, жүрүңүз,— деп келин кабыл алат.

Бир нече күндөн кийин мастен кемпир келингэ сөз катат:

— Эркек эле куруусун, аялга сырын айтпайт тура. Сенин эриндин тилинин алдында бир алтын шакеги бар, эрин уудан келгенде тилиндин алдындағы алтын шакекти көрсөт деп ыйлактагын. Эрин алтын шакекти көрсөттөт. Көрсөткөндөн кийин «алтын шакегинди мага бергин, мен кээ-кээде көрүп кооп жүрөйүн» дегин, ал берет, алтын шакекти экөөбүз көрүп кооп жүрөлү.

Бала уудан келгенде келинчеги таарыныч кылат:

— Сенин алтын шакегин бар турбайбы, мага айтпай жүрүпсүн. Ошол шакегинди мага бер, анда-санда көрүп кооп жүрөйүн.

Бала алтын шакегин келинчегине берет. Келинчеги ал шакекти алыш, көрүп кооп жүрөт.

Бир күнү мастен кемпир:

— Балам, алтын шакекиди берчи, мен да көрөйүн,— дейт.

Келин алтын шакекти кемпирге берет. Masten кемпир алтын шакектин алтымыш эки дубасын окуп, «ушул келин менин Кейбат деген балама катын болсун» деп жерге бир урат. Ошону менен мастен кемпир келинди жети суунун ары жагындагы Кейбат деген таз баласына алыш берип көт.

Бала кечинде уудан келсе, үйдө келинчеги жок, мышыгы менен корозу калган, өзү эмне кыларын билбей отуруп калат. Итке, мышыкка тил кирип, балага:

— Кала болбогун, алтын шакекти биз табабыз,— дешип жөнөп кетишет.

Үчөө суудан өтүп, мастен кемпирдин үйүнө барышат. Ит 'итке кошулат, короз корозго кошулат, мышык болсо шып этип үйгө кирип кетет. Короз:

— Мен боз үйдүн жабуусун тартканда, түндүккө чыгып барып кукулуктаймын, мастен кемпир «өлүгүндү көрөйүн, бул кандай тоок?» деп менин караганда оозун жаба «шарт» эттиремин. Ал какырынп түкүрүнгөндө оозунан алтын шакек ыргып кетет. Мышык, сен шып дедири илип кач. Ит, сен эшиктин алдында тургун, мышык келип үстүнө жабышын, мен да учуп түшүп, аркаңа конуп калам. Анан алыш качай жаның жокпү!— дейт да түндүккө конуп кыйкырат.

Мастен кемпир:

— Бул кайдан келген короз?— деп таныркап оозун ачып карап дөтурдана короз шарт бир көт. Ал: «Өлүгүндү көрөйүн!»— деп түкүрүнгөндө, алтын шакек бок менен бирге ыргып кетет. Мышык шып этип илип качат, ит мышык менен корозду үстүнө кондуруп алыш зымыран жөнөйт.

Мастен кемпир кандай ит экенин тааный албай калат. Ит алтын суудан өтүп, жетинчи сугура баргана:

— Мен алыш баарымын,— деп мышыктан талашып шакекти алат. Ал сууну кечин бараткан маалда чарчап акактайды да оозунан шакекти түшүрүп жиберет.

Үчөө суудан өтүшөт, ит балага барып:

— Мен алтын шакекти сугура түшүрүп жибердим, ал шакекти балык жутуп алат, балыкты балыкчылар кармайт, мен ошол кармалган балыктарды жыттап, алтын шакекти табамын,— дейт.

Ошону менен төртөө сууну бойлоп жөнөшет. Жүрүп олтуруп, жүрүп олтуруп төрт балыкчыга жолгушат. Кармаган балыктарын караса, бирөө тим эле жылтылдайт. Ит балыктарды жыттагылап, таптам дегендеги ишарат берет. Бала:

— Курсагым ачып турат, мага төрт балык сат, кууруп жейин— дейт балыкчыга.

— Сатса сатайын, алыстан келе жаткан жолоочу окшойсун,— деп балыкчы төрт балыкты сатат.

Бала төрт балыкты сатып алыш, баягы жалтылдаган балыктын ичин жарат, ичинен алтын шакек чыгат. Бала алтын шакекти тилинин алдынча салып:

— Мастен кемпир жер жүзүнөн жоголсун, келинчегим үйүмдө болсун, — деп алтын шакекти жерге бир урат.

Ошентип бала мастер кемпирди өлтүрөт, келинчегин өзү алат, ата-энесин алдырып, жыргал жатып калат.

## АБЫЛАЙ ЖЕТИМ

**И**

лгери бир заманда бир кемпирдин чалы өлүп, эки жашар эрекк баласы калып, эптеп күн көрүшүп, бала он эки жашка келилтир. Бир күнү энесинен:

— Менин атам кайда, бар болсо үйге келбейи? — деп сурайт.

— О, балакетинди алайын кулуунум, сенин атаң келбес жагына кеткен.

Бала каттуу ичи күйсө да экинчи атасын көре албай турганына көзү жетти.

— Энекебай, менин атам эмне кесип кылуучу эле?

— Атаңбы? Атаң тоого тор жайып, күш кармоочу.

— Анда атамдын торун берсениз, мен атамка күш кармап келип, мүнүшкөрлөргө сатып, көп алтын табат элем.

— Макул, — деп энеси тоого жиберди. Бала бир карга кармап алышп сүйүнүп келди.

— Бул күш эмес, балам, күш кармоо колуңан келбейт го, — деди энеси.

— Анда атам башка эмне кесип кылуучу эле?

— Дарыдан балык кармоочу.

Кемпир чалынын торун балага алыш берди. Дарыя балыкка бай экен. Кемпир балыкты кандай кармоону баласына үйрөтүп, көп олжо менен үйлөрүнө келиши. Бала күндө балыкты көп кармап базарга сата берип, үй-оокаттарын ондол, дасыккан балыкчы болуп калды.

Күндөрдүн биринде бала дагы көп балык кармап келип, энеси сүйүнүп балыктарды көрүп жатса, арасында эң кооз бир балык жүрүптур. Ала кооп чакадагы сууга салды эле, өлө эзек экен, жан кирип сууга ойной баштады.

— Абылай балам, бул ўкмуш алтын балык биздин багыбызга торго түшкөн экен, мууну канга тартуу кылсак чон олжого батабыз, — деди кемпир.

Айткандай эртеси бала айнек кумурага суу куюп, балыкты салып, канга тартуулаганга барды. Кан вазири экөө төң каттуу кубанып, балага жүз дилде берип жөнөттү. Абылай өмүрү мынча дилдени тапмак тургай, көртөн да эмес. Өтө сүйүнүп энесине келди. Базарга барып көп буюм, мал сатып алышты. Жесир кемпирди карабаган агайын-туугандары Абылайдын төрүнөн кетпес болду.

Арадан көп етпөй эле Абылай жетимди баягы кандын жигиттери издеп келип, канга айдал кетти. Кан адилеттүү болсо да анын вазири каардуу, башкесер кара муртез эле. Ал канга:

— Алтын балыктуу болгонунуз жакшы, бирок түгөйү жок жарааш-

пайт экен, ошол балыктын түгөйүн таптыруу керек, ал ошол гана балалын колунан келет, — дейт.

Кан вазирини тилинен чыкпайт. Бир ай сүлүк<sup>1</sup> беришти.

— Эгер таан келе албасан башың алышат, — деди.

Бала аргасыз макул болду да, болгон окуяны айтып энесине келди. Эртеси тобокел дөп дарыяга чыышты, айтылган сүлүгү да буттү, бала саргайып өндөн азды. Канга барчуу таң да атты. Эң акырык үмүтүн үзбөй торун көтөрсө алтын балыктын элеси көрүндү. Кубарган түсү, алактаган жүрөгү ордуна келди. Тартуу канга алышын келинди, бала эки жүз дилде алыш үйүнө кайтты.

Кан, вазири, үй-бүлөсү менен балыкты кубалашып ойногонуна каттуу ыраахаттануучу болду.

Күндөрдүн биринде вазир канга келди:

— Каным, баары жакши, эми буга Алтын-Көлдү таптыруу керек, балыктар кумуралын ичинде эркинчө ойной албай жатат. Алтын-Көл чыгыш таралта перилердин колунда болот деп уккам. Чоңдугу тай казандай, тышы алтын, ичи каухар, сүсүс тунук — мүрөк зам-зам. Бул кереметтүү көлдү эч уста жасай албайт, барып алыш келүү Абылай жетимдин гана колунан келет.

Анда кан:

— Ушул эле дөөлөт жетет, жөн нерсеге бирөөнүн жетимин кыйнагандай эмне чыкмак эле, тим эле койгонбуз он го, — деди.

Канга кадыры көп өткөн каардуу вазир, канды акыры макул кылды.

Абылай жетимди чакыртышып, бир жыл сүлүк берин, Алтын-Көлгө жөнөтүштү. Аргасыз жетим энесине акылга келди. Сабырдуу байбиче күл азык камдап, уулдуна уламадан уккынан баяндап түрөл айтып, батасын берип, Алтын-Көлгө жөнөттү.

Туура алты ай жол жүрдү. Жолунан нечен укмуш жырткычтар, жылан, бейөн-чаяя кезинти, акыры алар жолун бөгөп, өтө албай турганды бир асакал чал пайда болду. Саламдашып баладан болгон окуяны толук уктуу. Карыя балага бооруу ооруп, колундагы сыйкырдуу таягын берди.

— Шилтеп эле койсоң бардык жандыктар жол берет, сен издеген Алтын-Көлгө дагы бир күндүк жол калды. Мелтириген талаада бир гана жашын дебө кезигет, жанында шаркырап аккан булак бар, ошол дебө перилердин жыйын курчы жайы, айна бир гана келишет. Сен ошол дөөлөн чүнкүр казып алыш жатсан, а дегенде көгүчкөн болуп учуп келишет, жерге түшсө адам сөөлөттүү болот. Ошондо бирин этпөй жакадан алыш кармап алсан болду — жогонду табасын. Эгер кармай албай көрүнүп койсоң, анда дагы бир жыл күтөсүн.

Бала баарын толук билди. Карыя болсо кош айтышты да көздөн кайм болду.

Бала карыянын айткан жерине келип, чункур казып жатып алды. Эки күн өткөндө асманга батпаган көп көгүчкөндер келип баягы чон дебөгө конору менен адам болушуп, көпкө шектенип турушуп, акыры жыйынына киришти. Абылай айлакер байкатпай туруп жакын

<sup>1</sup> Сүлүк — мөөнөт, убакыт деген мааниде.

өтүп бара жатканын жакадан алды эле, көгүчкөндөр дүр этип асманга көтерүлдү, коркунчутан, чочуган перилер артын карабай өз дүйнөсүнө учуп жөнөшту. Абылайды бир аз көккө көтердү, алп урушуп келип жерге түшүштү, колу карышкан Абылай көгүчкөн кандай аракет кылса да көй берген жок. Колундагы жип менен мойнуна күрмөй салып, белине бекитип байлап алды. Акыры экөө сөзгө келиши. Абылай эмне каалаганын айтты. Аны орундаста өмүрү каларын билген пери Абылайга жарты айдай алтын берди. Жерге көюп чертеп койсо, ойдо жок сонун көл болду.

Екөө шилек алышын достоуш, Абылайды пери досу орто жолго чейин учурал жеткизип коюп, өз дүйнөсүнө учуп кетти. Мөөнөтү бүтө элкете кандын каалаганы даяр болду. Абылай жарым миң дилде сый алып кубаныч менен үйнө келди. Алтын көлгө алтын балыктар жарашып, ыракатын падыша, вазир көрдү. Абылай жетимдин кубанычы көпкө созулган жок, каардуу вазир дагы бир укмушту ойлоп тапты.

— Падышам — деди вазир, — күн батышта Күлдүркандын шаарына да жакындан анын Айсулуу, Күнсулуу деген эки кызы бар, күлүп койсо каараны жарып болот, шаар жөн эле жанырып турат. Айсулуу падышам сага гана жарашат. Алтын көлүн болсо, алтын балыгын болсо, эми Айсулуудай жарын болсо, ааламда эмне арманын бар?

Акыры иш жамандык менен бүтөрүн сезген кан көпке макул болбоду. Амалкөн вазир асылып жүрүп ар түркүн сөз менен канды эритип, буга да макул кылды. Бул иш да Абылай жетимге жүктөлдү. Күл азыгын камдап, Күлдүркандын шаарын бет алып, Айсулууну кантит алам деген ой менен жолго чыкты. Амалсыз байбиче арыбаган азаптын көлүндө калды. Бул жолу жолук катуу болот деп энеси Абылайтага бай жана таруу кошкон оир карын май берди.

— Эгер бирре сени менен кошо жешсе жана эмне деп сураса буга энемдин эмчегинин сүтү кошуулган дегин, ошондо ишин онунан чыгат, — дейт энеси.

Бала бул сөздү көңүлгө түйүп, батышты көздөй жүрүп олтурду. Көп жол жүрүп, көзү тунарды, тандай катып чөлдөрдө суусады. Алсырап калган кезде алдынан бир чубалган чаң көрүндү. Абайлап турса ааламда жок алп — дөө экен. Ал алыстан эле баланын кашчай күтүп тургуусун өтүндү. Абылай жанынан чындан умут үзүдү. Дөө:

— Сенден аны-муну сурал олтурууга убактый жок, оозумду гана толтур, болбосо өзүндү жалмап алып жолго түшөм, — деди.

Шашып калган Абылай баягы сары майды сугунта берди. Дөө майды былчылдата чайнап жуутуп жиберип, тамшанып туруп:

— Бул эмне тамак? — деди.

Абылай:

— Кадимки май, ббал, таруу, бирок менин энемдин сүтү кошулган эле.

Дөө муун укканда айран калды.

— Эми кызык болгон турбайбы, мен сени менен эмчектеш болуп калган экемин. Сени жегенин болбойт, сага каалаган убагында жардамга кешиш керек. Ме, мобууну түтөтсөн мен дароо даяр боломун, — деп узун мурутун жуулуп берип, көздөн кайым болду.

Кайраттанган Абылай Күлдүркандын шаарына да жакындан келип, алтын көрүп, ушул болсо көрек деп жоромолдоду. Шаардан алсы эмес жерден көй өгүз минген, он чакты эчки, коюн жайган чалга жолукту. Саламдашкандан кийин:

— Жетиммин, багар-көрөм жок, баласы жокко бала, ботосу жокко бото болоюн деп жүрөм, — деген тиlegen айтты.

Чал сүйүнгөн бойдон баланы ээрчитип кемпирине жөнөдү, кемпир дагы сүйүндү, бир эчкинин союп өзүлөрүнчө той кылып, баланы бала кылып алышты. Бала чөп алачакты оңдол, шыбактап там салды. Абышка-кемпир улдуу болуп, муунуна муун кирди. Ал жылкы жай еттү, куз еттү, кыш етүп жаз келди. Бир күн келин алууга сөз болду. Ошондо Абылай жетим өз максатындағы ишти эми баштады.

— Эгер мен аял алсам Күлдүркандын кызы Күнсулууну же Айсулууну аламын, болбосо дүйнөдөн так өтөмүн, — деди.

Чал катуу чоочу.

— Ал кан-падыша болсо, мен жакын бара албаган жаман чал болсом, балам, падыша менин бучкагына тенеп койбайт го, өзүн ойлоочу. Анын устүнө «шылдын кылганын кара» деп, башымды сөзгө келбей кесип жүрбөсүн?

— О, жарыктык, — деди Абылай, — кудалыкка, элчиликке өлүм жок, бир жооп айтат, канга барып кел, ата. Эгер балалыкка сана-басасан өзүн билгилүү, туубассан да тутүнгөн баланымын го, — деди.

Чал бир көзүнө жаш алып, бир көзүнө кан алып, көк өгүзүдү токуп, канга жөнөп, кандын жигиттерине дайын айтты, кабыл алчуу ордосуна келди. Бир күн конок кылгандан кийин кан чалдай өзүн чакыртты. Таазим менен салам айттып, канга эмнеге келгенин баян-дады. Кай аччусу көлгөн жок.

— Уулундун чон таламы бар экен, биринчиден маѓа уулунду көргөз, уулунду сынап көрөмүн, көңүлүмө жакса, үч мөрөй беремин, аткарый кетсе кыз сенини, менин шартым ошо, аткара албаса башын кесемин.

Ошентип Абылай жетимдин башы эки кылычтын ортосунда калды. Муну толук уккан Абылай жетим Күлдүркандын кылычына барып бергенден башка айла жок экенинен көзү жетти. Болжогон күн падышага келди. Баланы көрүп жактырыды, Айсулуу менен Күнсулууну да балага көргөзду.

— Кааласан үч мөрөй берем, женип кетсөн кыз сенини, болбосо башын кесилет, — деп кайталады падыша.

Бала макул болду, атасы кантин «Кандай болот?» деп көзүнөн жашын куюлтуп карап турду. Көрүп турган эл:

— Ажал айдаган бечара, ишин бүттү, — деди.

Мөрөй Башталды. Биринчиси кырк өгүз союлду эти казанга салынды.

— Үч күндүн ичинде жалгыз өзүн жеп бересин, — деди.

Бала бир үйдө жалгыз өзүн камап түш-түшкү кароолу коюуну өтүндү. Баланын айтканы орундастылды. Каараны киргендө Абылай жетим баягы досунун мурутун түтөттү. Көз ачып жумгандча үйге кырк дөө кирип келди. Бардыгын бала түшүндүрдү эле жарым

Саатта кырк өгүздүн этиң жок болду. Бала бир кабыргасын алып эртөн менен мүлжүп олтурду. Калыстар келгенде шагыраган гана сөөк калыптыр. Бир кабырганын калганина кан чатак кылды. Анда бала:

— Адал малыңыздын этиңин ооз тийсин деп калтырдым, болбосо сүгүнүп дөле жиберем,— деди.

Хан сөзге жыгылды. Ыза болгон кан:

— Мына бу ағын жаткан дарыяга ары берин жүктүү унаа өткөн дөй муз тондурасын,— деди.

Бала кыйшаюсуз макул болду. Досунун мурутун дарыяга салды эле кычыраган кыш түшүп, калдайган муз тонуп дарыя буулду. Музду сынашып, калыстар каршы-терши етүп көрүштү, бирок музда эч шек жок. Мөрөй дагы баланыкы болду. Падышанын ачуусу чындан келди

— Мынабу тоонун ары жагында Ала-Келдө отуз кулач ажыдаар бар. Ар бир кырк күндө бирден адам, ар бир жумада бирден бодо жейт аны бербесең элинди соруп жок кылам дейт. Мына ошого эртөн бир адам керек. Аны өлтүрсөн аман каласын, болбосо ажыдаарга жем болосун.

Бала буга да макул болуп, эки жагы төң миздүү эки болот кылыш суралы. Усталар эртөн мененге чейин согуп даяр кылып, бала куралды алып ажыдаарга жөнөдү. Ажыдаардын ачуусун келтирип, болжогон убактан кечигип барды. «Бул эмне болду?» деп ачуусу келген ажыдаар жөнөгөнүү калган экен. Баланы көргөн ажыдаар ичи катуу ачынгандыктан алыштан эле оп тартты. Абылай ажыдаардын оозуна аба менен учун жөнөдү. Колундагы эки миздүү болотту ажылаардын ууртуу көздөй болжоду. Ыш менен тийгөн Абылай ажыдаарды жара тилип, колунан албарс кылышы түшпөгөн калыбында күрүгүнүн учунан чыкты. Жырткыч эч нерсеге чамасы келбей жайын тапты. Эснин жыйган Абылай жонунан кайшын тилип алып кантага келди. Убадага бекем падыша шартты бузбай, нечен күнү той жасап Айсулууну Абылайга берди. Ажыдаардан кутулган эл алкыш айткандын гана үстүндө болду. Абышка-кемпирди көчүрүп Абылай жетим өзүнүн шаарына жөнөдү. Нечен айдан кийин келсе кара мүртөз вазир дүйнөдөн кайтыптыр.

Ошентип Абылай жетим эки энелүү, аталуу, жаш сулуу жарлуу болуп, ушул күнгө чейин бактылуу жашап калыптыр.



**МИНБАЙ, ЖҮЗБАЙ**  
ар экен, жок экен, Минбай менен Жүзбай деген болгон экен. Минбайдын миң кою, бир баласы, Жүзбайдын жүз кою, бир баласы бар экен. Минбайдын баласы бир күнү коюн талаага кайтарып чыгып уктан калса, карышкыр келип койду эртеден түшкө чейин кырат. Бала ойгонбос-

тон уктап жата берет. Жүзбайдын баласы кой кайтарып жүрүп, Минбайдын коюн карышкыр кырып жатканын көрүп, баласын ойготту:

— Кокуй, куураткыр, коюнду карышкыр кырып кетпеби,— деди.

Минбайдын баласы тура калып жаакка бир салат.

— Сен жүз коюң менен мага тенелгүн келеби? Менин миң коюм бар, эмне үчүн ойготсун, эң кызы түш көрүп жаттым эле, түшүмү таал бер,— деп урушту. Жүзбайдын баласы да карап турбастан экеө бешимден урушкан кечке чейин урушту. Акырында Жүзбайдын баласы:

— Эмне түш көрдүң, айтчы, каадалуу түшүндү угайын?— деди. Минбайдын баласы:

— Каадалуу түш дейт тура, башыма күн тууп, аягыма ай тууп, орто жериме чолпон жылдыз чоң тууп жатыптыр, бул каадалуу түш эмегенде, карышкыр кырган кой каадалуу бекен?— деди. Жүзбайдын баласы:

— Сатасыңбы түшүндү,— деди. Минбайдын баласы:

— Сатамын, карышкыр канча коюмду кырса, ошончо кой берип алтын,— деп убадалашты.

Жүзбайдын баласы:

— Карышкыр канчалык коюнду кырды экен, батырак санагы,— деп санаттырыдь. Минбайдын баласы коюн санаса туура жүз коюн кыралыптыр.

— Жүз коюм өлүптүр, жүз коюнду берип аласыңбы?— дейт.

— Алдым, саттым береке,— деп кол алышып кечинде үйлөрүнө кайтып кетишет.

Жүзбайдын баласы эл жата үйүнө барды. Жүзбай тура калып:

— Кокуй балам, коюң кана?— деди. Баласы:

— Атаке, түшкө сатып жибердим,— деди. Жүзбай:

— Ал эмне болгон түш экен, жүз койдун баарын саттыңбы?— десе, баласы қулуп жиберип:

— Башыма күн тууп, аягыма ай тууп, орто жериме чолпон жылдыз тууган түшкө саттым, атаке,— деди. Атасы ордунан тура калып, жеткен жеринде келтек менен, жетпеген жеринде тезек менен уруп баласын кубалады.

— Эгер койду таптай үйгө келе турган болсон, ичинди жарып, башынды итке салбасам менин Жүзбай атым өчсүн — деп атасы ачууланып кала берди. Бала айлап, күндөп жүрүп олтурду. Башы таз болду, курсагы ач болду, ошондо асманда учуп бара жаткан каргага карап айтты:

— Карга аке, ынтымакка келели, бир табактан жешели, ачкадан өлүп баратам, бир кайыр этициз,— деп колун каргага сунган убакта, карга айтат:

— Ошондой бол, таз балам! Коюца салган чөптөн жейин десем жата калып таш алып, тура калып баш алып уруучу элек, сага чала,— деп өтүп кетти.

Мындан кийин үстүнөн бир топ көгүчкөндөр өттү. Буга да:

— Көгүчкөн аке, ынтымакка келели, бир табактан жешели, ачка-

дан өлүп баратам, сен бир кылчы кайырды,— деп колун сунду. Қөгүчкен:

— Ошондой бол, таз балам, кар бурканда жамғыр жааганда, жем издең кокус мен барсам, тузак тартып ата энемди, бала-чакамды кармал алғансын. Ата-әнен көй бер, убал болот десе, убал болсо күдайым адал кылбай эле койбайбу деп, шишкебек кылуучу злен, ии ошону эми көргүнүң!— деп өтүп кетти.

Канаттуудан айла болбогондон кийин бала жүрүп олтуруп, бутун шилтей албай, каруусу калбаганда «өлсөм дагы адам жатпас дөбө деген дөбөгө жетип этимиң карга, күзгүн жесин» деп, башына таяк жастап, көзү чекчейни, бели бөкчейүп, жатып үргүлөп уктап кетти. Таң агарын атканда бир адам келип: «Тур, атка мингин», деп мингизип алып жүрүп кетти. Түш болгондо баяғы адам артын караса түрү суук бир таз бала атына миниг келе жатканын көрүп, садағын сууруп атыйн деп, кайра ойлонуп; «Никем шугуу буюрган экен» деп тира калып башына дары сыйпал, жети күндө капкара кундуздай чач чыгарды. Бул адам Құлгакы деген сыйкырчы кемпирдин кызы экен. Сейит чал дегендин Өмүраалы деген уулуна тиймек болуп, убадасын берип, ушу түнү адам жатпас дөбөгө Өмүраалы келип, кызы алып кетмеки болғон экен. Өмүраалы бир күн эсебинен жаңылып калып, ал күнү келбей калыптыры. Қыздын аты Айымсулуу экен. Ал бүйрүк экен деп баяғы таз балага тийди. Баланын аты Чыныбек. Бир нече күндөн кийин Айымсулуу түш көрүп, эртең менен Чыныбекке:

— Түндө түшүмдө Өмүраалы кырк жигити менен Чыныбекти өлтүрүп, колуктумду таап аламын деп жолго чыгыптыр,— деди. Чыныбек:

— Анда эң жакшы түш, эмесе мен аны өлтүрөт экемин,— деп Өмүраалынын келе турган жолуна чоң ак үй болуп кубулуп, кырк кулагутуу казан болуп, ичинде толтура эт болуп кайнап турду. Өмүраалы кырк жигити менен келип:

— Кокуй, Чыныбек таз ушуз оқшойт, сабагыла — десе, жигиттери:

— Адам баласы кантит үй, от болуп калсын, жолдогу бышып турган бейиштин тамагынан жебей кетсек жолубуз болбай,— деп түш калып казандын кырк кулагынан кармал чыгарайын дегендө, казан жарылып кетип, Өмүраалы баш болуп кырк жигити күйүп өлүп калышты. Чыныбек так үшүнтуп, айла менен өлтүргөнүн Айымсулууга айтып берди.

— Эми уулунун артынан Сейит чал келет,— деп Чыныбек таз Сейит чалдын келе турган жолун тосуп, ак тайлак болуп кубулуп жүрдү. Сейит чал көрөрү менен Чыныбек таз экенин билип, тайлакты кармал алып үйүнө алып барып чөгөрүп, темир казыкты өркөчүнө кагып:

— Келиннеди таап, баламды тиргизип бергин,— деп боздотуп кыйнай баштады. Чыныбек тайлак болуп мүнканып, эки көзүнүн жашын мончокtotуп төгүп, боздоп турду. Сейит чалдын Ашымкан, Кишиңкана деген эки кызы келип:

— Айланайын аке, адам баласы кантит тайлак болуп жүрсүн,

бекер жаңын кыйнабасаң, бу деле күдайдын бир макулууга турбанбы,— дешти.

Сейит чал:

— Қыздарым, баламдын түбүнө жеткен чунак ушу,— деп ансайын тайлакты ура баштады. Эки кызы:

— Атаке, тайлагынызды бизге беринис, Ит-Ичпестин Ала-Көлүнө сугаралы, эгер судан ишче тайлак экени чын, ичпесе адам баласы — Чыныбек таздын нак өзү болот. Андан кийин эмне кылсаныз өзүнүз билинiz,— дешти.

Сейит чал тайлакты қыздарына бербей койду эле, эки кызы таарынып майнуна аркан тагып «муунун өлөбүз» дешип атасын коркутушту. «Баламдын үстүнө қыздарымдан айрыйлбайны», деп тайлакты қыздарга бере салды.

Қыздар жетелеп Ит-Ичпестин Ала-Көлүнө жетишти. Тайлакты сугармакчы болгондо Чыныбек акен коргошун болуп сунун түбүнө түшүп кетти. Эки кыз алаканын шак кююп, көчүгүн жерге так кююп, тилдерин жебиретип, атасына ыйлап келиши.

— Ырас эле күйтү таз экен, сунун түбүнө коргошун болуп чөгүп кетти,— деди.

— Эчак эле айтпадым беле, чунак қыздар, чуулдап жүрүп ушуну кылмак элэнер, кайсы жерге түшкөнүн көрсөтүп бергиле,— деп эки кызын ээрчитип Сейит чал сугуу келип, сунун ууртап коргошунду тишиң алайын дегендө, Чыныбек жергөмүш болуп, бир теректин башына жөргөлөп чыгып кетти. Сейит чал жылкыча чымчык болуп жөргөмүштү эми тишиятмин дегендө. Чыныбек асманга турумтай болуп учту. Жылкыча чымчыкты тырпыратып, қыздарын қыңшылатып, мэссиң чукуп, көзүн оюп өлтүрүп таштады. Чыныбек турумтай болуп учуу кетти. Чыныбек Айымсулууга келип:

— Эми эл-жүрттүү жерге барып, оокат қылалы,— деп Кара хан дегендин жерине келиши.

Экөө чөп алачык қылып алып, айылдын четинде турушту. Бир күнү хан кырк жигитин ээрчитип, күш салууга чыкты. Хан күшүн бир көнөн салса, алbastan айланып учуп, Чыныбекти чөп алачыгына конуп олтурup алды. Хан келип:

— Ой, үйдө адам болсо чыгып күшумду алып бергилечи,— деди.

Айымсулуу Чыныбекти карап:

— Хан келди, батыраак чыгып күшүн алып берчи,— деди.

Чыныбек:

— Өзүн деле алып бере койбайсунбу, хан жутуп коймок беле сени,— деп кекетип койду. Айымсулуу күштү алып бере көйөн деп, эшикке чыга калды. Хан Чыныбекти аялнын сулуулугуна эси ооп аттан кулат түштү.

Айымсулуу:

— Ушунча хан болуп туруп киши көрбөгөн экенсиз,— деп аттанып, колуна күшүн кондуруп узатып жиберди.

Хан Айымсулууга ашык болуп, кандайча колго түшүрөүн билбей, бир күнү Чыныбекти чакырып алып:

— Чыныбек баатыр, бир тамаша салайын деп жатамын, жалгыз

жатып сен да эриккендирсін, көптөн бери тим жатып мен да эрітім. Ат сайышып жашынмак ойнойлу,— деди.

Чыныбек:

— Макул, нече күндөн жашыналы, кімден башталсын? — деди. Хан:

— Уч күндөн болсун, мінден башталсын,— деди. Хан жашынды, таз ары-бери күйпөлөндөп чуркап жұргөнүн Айымсулуу көрүп:

— Эмне кылып жүрөсүн? — десе,

— Ханды карап жүрөмүн — деди.

— Кайдан караіссың?

— Кайдан карамак элем, ушулардан карап табамын да!

Айымсулуу наараазылық сөз катты:

— Булардан таба албайсың, ат байланған сарайда чон ақ әркетурат, ушуну сакалдан алып сабасан, хан өзү туруп келет.

Айтканындай ал әкінни сабаса, «Чыныбек баатыр, мөрәй сеники» деп тұра келди. Хан әкінни күнү жашынганды Чыныбек ары карап, бери карап, таба албай жұргөнде, Айымсулуу чакырып алып:

— Жардын түбүндегү теректи өзөгүнө чейин кессен өзү туруп келет, — деди.

Чыныбек чуркап барып, өзөгүнө чейин теректи кессе, «мөрәй сеники Чыныбек баатыр» деп, хан ордунан туруп келди. Үчүнчү күнү хан жашынганды Айымсулуу Чыныбектен:

— Ханды кайдан табасың? — деп калат.

— Анын әмнесин сурайсын, сарайдагы ак әркетчи сабап, жардын алдындағы теректи кессем өзү эле келбей! — деди.

Айымсулуу:

— Ай күдай алғыр, ал хан жақын жерде жок, Сасық-Қөлдүн аралында кара буура болуп чөгүп жатат. Он еки кайың таякты суусунан кесип алып, ошолорун сынганча сабасаң гана хан анан туруп келет. Үйдүн тегерегине ханды алты жыл издесең да табалбысын, — деди.

Чыныбек он еки четин таяк, он еки кайың таяк кыйып алып, аралда жаткан кара буураны бакылдатып жыйырма төрт таяғы сынганча сабаганда:

— Чыныбек баатыр, мөрәй сеники, — деп ордунан туруп келди. Хан:

— Эми Чыныбек баатыр сен жашынгын, — деди.

Чыныбек кеп менен кементайды көтөрүп алып чуркаган бойдон Айымсулууга келди да:

— Мен алачытын артына жашынайын, сен ханга айтпагын, — деди. Анда Айымсулуу:

— Кокуй, сен кууратканы жүргөн турбайсынбы? — деп, Чыныбекti оймок кылып сөөмейүнө салынып, кейнөнгөнүн этегин кайып оттуруп алды. Хан ары карап, бери карап таба албай, аласы кеткенде:

— Чыныбек баатыр, мөрәй сеники, бери кел, — деп чакырды. Чыныбек колдон түшүп, хандын жаңына келди. Әкінчи күнү жашынганды Чыныбекti Айымсулуу колундагы ийнесинин саптаган жибі-

ни учундагы түйүнгө кошо түйүп жашырды. Хан ары-бери карап таба албай, аласы кетти.

— Чыныбек баатыр, мөрәй сеники, — деп чакырды. Чыныбек:

— Жаңыңызда олтурсам көрбейсүз, — деп тұра келди. Үчүнчү жашынганды Айымсулуу ийне кылып Чыныбекti жакасына сайып койду. Хан ары-бери карап, таба албай аласы кеткен сон:

— Мөрәй сеники, Чыныбек баатыр, кел, — деди. Чыныбек дагы ордунан туруп келди. Хан эми өзү жашынганды да таптырып, Чыныбек жашынганды таба албай, аялын уттуруп иchi күйүп, хандыгына таянап аялын бербей койду.

Хан бир күнү эли-жүртүн жыйнап:

— Ким Чыныбектин аялын алып берет? — деп жар чакырды. Ошондо оозунда тиши жок, алтыш жаштагы балага албын берсениз,

— Таксыр, ханым, мени он беш жаштагы балага албын берсениз, мен алпып берейин, аны «Ит-Ичпестин Алла Қөлүнөн суу алып кел, хан ооруп жатат, дарысы ошол суу экен, — десек барат, — уч күндөн калбай келгин, кала турган болсоң, аялын хандықы» дейбиз. Ал сууга барған сон уч күн эмес, уч жылда да келбейт, — деди.

Хан бул ойду туура көрүп, Чыныбекti чакырып, бир көнек берип:

— Ит-Ичпестин Алла-Қөлүнөн ушуну менен бир суу алып кел, уч күндөн калба, уч күндөн калсаң, аялын менини болот, — деп буюруду. Чыныбек макул болуп көнектүү алып, үйнө келип, Айымсулуу менен ақылдашып, уч күнү чейин көнөккө толтура мaldын заарын жыйып, күнү бүткөндө ханга алып барып берди. Хан ит-ицпестин Алла-Қөлүнөн суусу деп ичип, соо жаңын оорутуп алды. Кан төшөктө жатып, элдин тынчын алып күндө жыйын, күндө той кылып жар салды.

— Ким Чыныбектин аялын алып берсө, ошону тилгенин жеткізем, — деди. Анда бир чал:

— Каным, мага он бештеги кызды алып берсениз мен алып беремин. Чыныбекti жаян балыкты өлтүрүп, бир жак кабыргасын алтын уук кылып, жети күндө кел, жети күндө келбесен аялын хандыкы болот дейбиз. Жаян балыкка жети күндө эмес, жети жылда да жетпейт. Жетсе да, жаян балык жутуп көт, — деди.

Хан тазды чакырып алып:

— Жаян балыктын бир жак кабыргасын алтын уук кылып кел, жети күндөн калбагын, жети күндөн калсаң, аялын биздикі болот, — деди.

Чыныбек бул сөздү дагы аялы менен ақылдашты. Айымсулуу жаян балыктын аксак тору атын семиртүү үчүн алган экен, ошол атты Чыныбекке мингизип:

— Чолок кара кылчыты, алтын сепкен жоолукту, алтын конгуроону, алтын шакекті алып бар, — деди. Чыныбек макул деп айткандаңын баарын алды. Айымсулуу асман менен түн ичинде учурup жиберди. Чыныбек барса, жаян балык суунун түбүндө ийнөп жүргөн экен. Жеткенде алтын конгуроонун үнү чыкканды жаян балык — тору атымды аламын деп, суудан башын чыгарғанда, кылчытын чыгарса, жети кулач болуп узарды. Кылыч менен жаян балыктын башын жара чапты. Бир жак өрөөнүн тору атка кырк бүктөп салып,

асман менен учуп, сегизинчи күндө үйнө келип түштү. Жети күндөн ашканда кийин:

— Айымсулууну аламын,— деп хан калкын жыйнап нике кыймакчы болуп жатканда, Айымсулуу жети катар темир үй болуп, жатып калган экен. Кандың айласы кетип, атып да, кесип да ала албай ақыры от менен чыгар деп, тегерете карагайды үйүп, темирди ысытып жатканда, Чыныбек келип конгуроосунун үнүн чыгарды. Айымсулуу угул, сыйкыры менен жаккан отту хандын үйнө көчүрүп, өзү Чыныбектин жанына бирге отуруп калды. Бүткүл эл журт таң калып, эси кетип коркушту.

Мындан эки-үч күн өткөндөн кийин дагы хан калкына жар салды, анда бирөө:

— «Ушу жакта көчүгү күмүш, көкүрөгү алтын элик бар, ошону алып кел», деп жиберсек, Чыныбек сөзсүз өлөт, жолдо ажыдаарлар көп,— деди.

Чыныбектин аялы алардын сөзүн угул, күйөөсүнө айтты:

— «Хан канча күндө келесин» десе, «күнү-туну он күндө келемин» деп, жылкынын артында сүрөлгөн бир кунай бар, ошону ал,— деди. Эртеси эле хан Чыныбекти дагы жумшады.

— Ушу жакта көчүгү күмүш, көкүрөгү алтын элик бар экен, ошону алып келгин, сенден башка жарай турган киши жок, канча күндө келесин?— деп суралы. Чыныбек баатыр:

— Күнү-туну он күндө келейин,— деп баатыя жылкынын артын-дагы жаман кунанды алды. Ал тулпар экен, кунанын аялна алып келди. Аялы баатыр тулпар аялна келтирин:

— Кечинде жатып эртөн менен мойнана курунду салынып барын, ал элик чынтар теректин түбүндө жаткан жеринен, арканын уч тегеретип ыргытып, өзүн көрүнбөй келе берсөн, элик өзү барпаңдап алдынан чыгат,— деди.

Баатыр тулпарын минип кетти. Тулпар күчүнө келип, ар тоонун башын бир аттап басып отуруп жетти. Нечен ажыдаарлар, тулпардын түягын чатып өттү. Чыныбек эртөн менен элике барып чынтар теректин түбүндө жаткан жеринен, арканын уч тегеретип ыргытып, атына минип, көрүнбөй кете берди. Бир убакта барпаңдап энтигил элик алдынан чыкты. Эликтүү ээрчитип алып, үйүн көздөй жолго салды. Чыныбектин келерине бир күн калганда, хандын бир вазири келип Айымсулууга:

— Жүрүнүз, баатырдын ашын берели,— деди.

Эртеси баатыр эликтүү жетелеп келип хандын колуна берди. Хан айласы кетип, оорумуш болуп төшөккө жатып, Чыныбекти чакырып, Гулгаакынын гүлүн алып келүүгө жиберди. Айымсулуу бир кат жазып Чыныбекке берди:

— Жолунаң бир кемпир жолугуп түякка айран куюп берет. Он колук менен айранды алгын, сол колук менен катты бер,— деп айтты. Бир нече күндүк жолдон кийин кемпирге жолугуп, он колу менен айраны алып, сол колу менен катты берди. Кемпир окуп:

— Менин уч қызын бар эле, бербеске ылаажым жок, сенин албаска ылаажын жок экен,— деди.

— Эми мен кыздарымды чакырам,— деп бир күдүктүн жанын көрсөттү.— Ушу жерге менин уч қызын учуп кедет, киччүсүү кийин келет, киччүсүнүн кийиминен таанып алсан болгону,— деди.

Кемпир ышкырып кыздарын чакырды. Уч көгүчүн учуп өттү. Киччүсүк артынан келди, Чыныбек киччүсүнүн кийимин жаасы менен түшүрөттү. Кыз Чыныбектин жанына учуп келип, кийимин суралы эле Чыныбек бербеди.

— Эгер сен мага тийсөн беремин, тийбесен бербеймин,— деп Чыныбек туруп алды. Айласы кеткендө кыз макул болду. Кемпир төрт шакекти төрт жагына ыргытты эле, тиги жактан, бу жактан тегереги тен жактан «той болот» деп чуулдашып кеп кишилер келди. Той берик, элди ыраазы кылып, батасын алып, калкына күйөөсүнүн данкын жайып Гулгаакынын гүлүн берип узатмакчы болду. Узатаарында кыз энесине:

— Төрт шакегинди бермейинче барбаймын,— деп, ордуна турбай жатып алды. Айласы кеткендө кыйылып туруп, кемпир ары карап ыйлап, бери карап күлүп, кызын бир карап, күйөөсүн бир карап туруп аран берди. Кызы алгандан кийин Чыныбек менен жолго түштү. Үйүнө жетерге бир күн калганда кандын вазири Чыныбектин Айымсулуусуна келип:

— Жүрүнүз, Чыныбек баатырдын ашын берели,— деди.

Айымсулуу:

— Эртөн келбесе, өзүм барып берейин,— деди.

Эртеси Чыныбек баатыр колуктусун алып келип калды. Гулгаакынын гүлүн ханга берди. Хан Чыныбектин колуктусун көрүп андан бетер эси кетип, оорусу чынга айланды. Колуктусу алып келген төрт шакегин төрт бурчика ыргытты. Эл баттай бағытадай чогулду, келген кишилерди хан көрүп «бу кайдагы эл» деп чочуду. Чыныбек баатырдын колуктусу ханга:

— Сиздин элинизгэ эл, журтуңзага журт коштук, зыяны болбос,— деди. Хан элди көрүп:

— Эми ушуларымды өлгөн атам көрсө, эч болбогондо өз кулагы менен укса, менин ушунчалык кеп элимдин бар экенин жана хан экенимди билдирийин,— деп Чыныбек баатырды жибермек болду.

— Чыныбек баатырым, сен элден-жүрттән ашкан баатыр болдум, мен белгилүү, ақылдуу ханын болдум. Бул дүйнө жүзү бизди билет. Эми тиги дүйнедөгү элдер дагы бизди билсин, сен менин өлгөн атамы барып, менин хан болуп турганымды, элимдин көптүгүн айтЫП атамын өзүнүн колунан кат жаздырып алып кел,— деди.

Чыныбек:

— Бир дөңгөч, он аркан даярдан бериниз, күнү-туну менен барып келем,— деди. Үйүнө келип өзүнүн сүрөтүн тартып дөңгөчү байлап, ай батып, жылдыз толуп турганда аркан менен дөңгөчү учуруп жиберди. Убагы бүткөнчө хандын атасынын жазуусундай кылым Айымсулуу менен кийинки колуктусу үчөөлөп катты жазып, ханга алып барып берди.

Хан катты окуп ыйлап:

— Менин атам келип кет дептир. Чыныбек өзүндөй кылып менин учургун,— деп кыйнады. Чыныбек элинен кыл аркан жайып, ханды

кабыргасынан кан тамганча катуу таңып, тоонун башынан ылдый карай учурду. Бир күн-эки күн өткөн соң Чыныбек баатыр хандын аялына барып:

— Жүрүнүз хандын ашын берели,— деди. Аялы Чыныбек баатырын Айымсулусун туурап:  
— Эртөн келбесе, эзүм барып берейин,— деди.

Ханы тоодон учуп коктуга түшүп, атасынын барган жерине барып өлгөн соң, элине кайтпады. Чыныбек ханга аш берип, аялын алыш, эли-журтун жыйып, бааягы Жүзбай атасынын алдына барып жүз койго алган түшүн айтты.

— Башымы күн, аялымы ай, орто жериме чолпон жылдыз чоң түуген түш,— деп айтып берип, ата-энеси менен жыргап ушул убакка чейин дүйнөнүн түбүндө, жер жүзүнүн үстүндө жашап жатышкан экен.

## КЕМПИРДИН ЖЕТИ БАЛАСЫ

 төкөн заманда бир бечара кемпирдин жети уул болгон экен. Балдарынын баары ар кайсы окууга кирип, жетөө жети түрдүү өнөр үйрөнүптур. Энеси жасаган жаасын кимисине берерин билдей:

— Балдарым, баарың өнөрүңөрдү айткыла, киминдин өнөрүн артык болсо, жааны ошонуна берейин,— деди. Балдары кезек менен өздөрүнүн өнөрлөрүн айтышты.

Эн улуусу:

— Энэ, алп кара күш асманга торгойдой болуп чыккана жыгыта атамы,— деди. Анлан кийин экинчи баласы:

— Энеке, мен жети жыл мурун кеткен кумурсканын изин билемин,— деди.

Үчүнчү баласы:

— Мен жер жүзүндө эмне болуп жатканын билемин,— деп күлдү. Тертүнчү баласы:

— Мен кичине адам болсо да, тойгузуп багамын,— деди.

Бешинчи баласы:

— Мен дарыя, дениздерден көз ачып жумгучка, кеме жасап етөмүн,— деди.

Алтынчы баласы:

— Мен дарыя, дениздерден чуркасам таманымдан чан чыгат,— дегендө, жетинчи баласы:

— Жоо келгенде кара жер жарыл десем, жарылып, түбүнө түшүп, эзүм сүйгөн жерден чыгып, душманимдан кутуламын,— деп айтты.

Энеси балдарынын өнөрлөрүн уккан соң, аларга жасаган жаасын берип:

— Балдарым, мына муун алып барып, Болбос ханга өнөрүнөрдү айткыла, ошол текшерсөн. Киминдин өнөрүн артык болсо, жааны ошо алсын,— деп балдарын Болбос ханга жиберди.

Жети баласы Болбос хандын шаарына келсе, шаардын ичи кый-кырык ызы-чуу болуп жатышты. Булар таң калышып:

— Эмне болду, шаарына жоо келгендө эли дүрбөп жүрөт,— дешип турганды, бир абышка жолукту. Балдар ага салам беришти. Абышка алик алып:

— Балдар, ботом, түндө эл жатарда Болбос хандын жалгыз кызы жок. Кайда кеткени маалимсиз. Болбос хан: «Қызымыда таап бергиле, же болбос баарынардын башынарды аламын», деп коркут-канынан, элдин баары кызы издел, дүрбөлөн болуп жүрүштөт. Силер дагы издешшиле,— деди.

Жети бала кенешип, кандын кызын таап берели дешти.

— Айтса-айтпаса төгүнгү, жүргүлө,— дешип бара жатышты.

— Ай, биз олуя болбосок, кызды кайдан табабыз?— деди бирөө.

— Сен жиндиңсүн го, энем өнөрүбүзүдү сураганда жети жыл мурун кеткен кумурсканын изин билемин дебедин беле, кайда кетиптир, биз эми,— деди. Ал ары-бери карап туруп:

— Асман менен кетиптир,— деди. Анда бирөө туруп:

— Энем өнөр сураганда жер жүзүндө эмне болуп жатканын билемин дебедин беле, билбейснуб,— деди. Бул бала ары-бери карап, алаканы ачып-жуумп туруп:

— Тойбос хан деген хандын алппаракушу алып учуп бара жатат— деди.

Муну уккандан кийин баарысы чогуу жүрүп кетиши. Бара жатып, чон дарыяга капиталып калды. Бул жерден тамак тапкыч бала алаканы жайып, бата кылды эле, эки кой маарап түшүп келди. Анын артынан көп наан жыйналды. Булар нандарын жеп, койлорун союп жатты. Ангыча кеме жасагыч бала, заматта эле бир чон кемени жасап, даярадап койду. Тамактарын жеп тоюп алгандан кийин кемеге түшүп олтуруп, бир аз убактын ичинде кандын шаарына жетиши.

Тойбос хан Болбос хандын кызын түшүндө көрүп, ашык болгонунац алппаракушка алдырган экен. Жети баатыр баары жеткен убакта, Болбос хандын кызы кыз менен суууга түшкөнү келе жатыштыр. Бааягы балдардын ичинен дарыянын үстүнөн чуркагыч бала кемеден түшүп чуркап, айтканындай таманынан чан чыгып баарып, Болбос хандын кызын Тойбос хандын кызы менен кошо көтөрүп келди. Жети бала кемеге салып жүрүп кетиши.

Кыздарды алып кеткенин Тойбос хан угуп, алппаракушту жиберди. Алппаракуш асманга торгойдой болуп чыккана, мерген бала бир жак көзүн жуумп туруп, алппаракушту атып жиберди. Алппаракуштун буту сынып, Тойбос хандын эшиггинин астына баарып жатып калды. Балдар кыздарды алып жүрүп кетиши.

Тойбос хан муну көрөр замат, кеме менен көп аскер жиберип куудурду. Бул убакта бааягы жер жаргыч бала төбөтейин жерге көй киоп, «кара жер жарыл» дегенде, жер жарылып балдар түбүнө түшүп кетиши. Арт жагынан жете келген боз атчан аскер башчысы балдар менен жер астына түшүп кетти. Аскерлер кайра кайтып, Тойбос ханга көргөн иштерин айттышат.

— Таксыр ханым, бул кыздарды алып качкан адам эмес! Адам болсо, дарыянын үстүнөн чуркаганда кантип таманынан чан чыксын! Тоодой болгон алппаракуш торгойдой болуп учканда кантип ыргыта

## МАЗМУНУ

Түзүүчүдөн . . . . .	5
<b>АЙБАНАТТАР ЖӨНҮНДӨГҮ ЖОМОКТОР</b>	
Аюу менен Чиркей . . . . .	12
Күү түлкү . . . . .	13
Эки улак . . . . .	13
Күкүк менен Зейнеп . . . . .	13
Жылан менен кишинин арбашы . . . . .	15
Күйргүн жазалаган түлкү . . . . .	16
Алданған карышкыр . . . . .	16
Түлкү менен карышкыр . . . . .	17
Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр . . . . .	18
Баарынан киши күчтүү . . . . .	19
Арстан менен көн . . . . .	21
Ач карышкыр . . . . .	22
Көнөчөк кийген түлкү . . . . .	22
Мышык менен чычкандар . . . . .	24
Арстан күчтүүн астыраган мышык . . . . .	25
Достук . . . . .	25
Булбул . . . . .	26
Абышка менен түлкү . . . . .	28
<b>КЕРЕМЕТТҮҮ ЖОМОКТОР</b>	29
Жагалым . . . . .	32
Асан менен Усен . . . . .	37
Рүм падыша, Турум падыша . . . . .	41
Алтын шакек . . . . .	44
Абылай жетим . . . . .	48
Минбай, Жұзбай . . . . .	52
Кемпирдин жети баласы . . . . .	52
Каардуу хан . . . . .	60
Асан . . . . .	62
Наабат . . . . .	72
Таан падыша . . . . .	74
Булардын кайсының чоң . . . . .	76
Камыр балбан . . . . .	77
Эки бир тууган . . . . .	78
Кан менен вазир . . . . .	80
Асыл таш . . . . .	82
Бала менен сыйкырчы . . . . .	85
Карышкырдын камкордугу . . . . .	91
Жез кемпир . . . . .	93
Зыйфырым . . . . .	98
Отунчук падыша . . . . .	99
Карап баатыр . . . . .	103
Сулу келин . . . . .	107
Байдын эрке баласы . . . . .	111
Жетим бала . . . . .	113
Үч кыз . . . . .	115
Сыйкырдуу сака . . . . .	119
	121

## ТУРМУШТУК ЖОМОКТОР

Жоомарт менен Адил . . . . .	124
Жоомарт бала . . . . .	125
Ақылдуу кыз . . . . .	127
Жээрнеченин баласы . . . . .	130
Караачач . . . . .	131
Төлгөчү . . . . .	133
Үч ууру . . . . .	134
Арман ай . . . . .	136
Мүнүшкөр . . . . .	137
Макмут . . . . .	139
Үч бала . . . . .	141
Жаныбек хан . . . . .	143
Коркод баатыр . . . . .	144
Ақылдуу чал . . . . .	145
Медет хан . . . . .	147
Наадан достон зире душман артык . . . . .	150
Үч жолдош . . . . .	151
Жорунун билеман үйрөнгөнү . . . . .	151
Бырмас алды — ынтымак . . . . .	152
Калл . . . . .	153
Ақылдуу бала . . . . .	156
Хан менен тилемчи . . . . .	157
Төлгөчү карга . . . . .	158
Ақылман казы . . . . .	159
Жоомарттын чеги жок . . . . .	160
Зар менен Мээр . . . . .	166
Чынарабай . . . . .	171
Жаман . . . . .	179
Ақылман вазир . . . . .	186
Көк карыга . . . . .	188
Жети таз менен жеке таз . . . . .	191
Жалкоо аял . . . . .	194
Атамдын керкиси . . . . .	195
Алтын уя . . . . .	196
Алкыш . . . . .	197
Эки бир тууган . . . . .	198
Күйөө тандаган кыз . . . . .	198
Чын Чыпалак . . . . .	199
Баласы менен атасы . . . . .	200
Булбулдуу тили . . . . .	200
Хан букасы менен жардынның букасының сүзүшкөнү . . . . .	201
Жээрнече чечен менен Алдаркесе . . . . .	202
Алдаркесөөнүн жин-шайтанга жолукканы . . . . .	203
Апенди . . . . .	204
Алдаркесөөнүн ангемеси . . . . .	205
Жээрнече чечендин аялын угзуу . . . . .	215
Чечен келин . . . . .	216
Түшүндүрмөлөр . . . . .	218